

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК  
ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ**

**ТИЛ ИЛИМИ ИНСТИТУТУ  
Д. 10.05.299 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ**

**Кол жазма укугунда  
УДК: 413.163 (5752) (043.3)**

**АХМЕТ ГҮНГӨР**

**КЫРГЫЗ ЖАНА ТУРК ТИЛИНДЕГИ ООРУГА БАЙЛАНЫШТУУ  
ТЕРГӨӨ СӨЗДӨР**

Адистиги 10.02.01. – Кыргыз тили жана 10.02.06. – Түрк  
тилдери

Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук  
даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын

**АВТОРЕФЕРАТЫ**

**БИШКЕК–2006**

Диссертациялык иш Х. Карасаев атындағы Бишкек гуманитардык университетинин Түркология кафедрасында аткарылды.

Илимий жетекчи: филология илимдеринин доктору, профессор Б. Усубалиев

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору С. Сыдыков, Филология илимдеринин кандидаты, доцент А. Биялиев

Жетектөөчү мекеме: К. Тыныстанов атындағы Ысыккөл мамлекеттік университетинин кыргыз тил илими кафедрасы

Диссертация 2006 – жылдын 5 июльдеги saat 12.00 да Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тил илими институтундагы филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д.10 05.299 диссертациялык кенештин жыйынында корголот.

Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспектиси, 265 – а

Диссертациялык иш менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китеңканасынан таанышууга болот.

Автореферат 2006 – жылдын 2 июндеги жөнөтүлду.

Диссертациялык кенештин окумуштуу катчысы, филология илимдеринин кандидаты

Б.А. Жайлообаев

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

**Теманын актуалдуулугу.** Дүйнөнүн бардык элиндей эле, Азиянын эн байыркы элдеринен болгон түрк элдеринин тарыхый лексикасында азыркы лингвистиканын эн татаал маселелеринин бири болгон тыюу жана тергөө (эвфемизм) сөздөрү орун алыш келгендиги белгилүү.

Табу жана тергөөлөр – түрк тилдеринде эн байыркы доордо эле пайда болуп, элдин тилинде жана тарыхы менен этнографиясында терең из калтырган тарыхый кубулуш. Табу жана тергөө сөздөрүнүн табияты көп кырдуу, ошондуктан аны ар кандай илимий өңүттө терен теришитируү зарыл. Буга чейин кыргыз жана түрк тилимийнде тергөө сөздөрү дал ушундай ар кандай өңүттө кенири аспектиде иликтенбөгөндөктөн, аталган темага байланыштуу маселелердин башы ачылбай, талаш – тартышты туудуруп келатат.

Бул жагынан алганда, табу жана тергөө боюнча илимий изилдөөлөр (тилдик, тарыхый, фольклордук, этнолингвистикалык ж.б.) тек гана кыргыз жана анадолу түрктөрүнүн гана эмес, бүт түрк тобуундагы элдердин этномаданий, этногенетикалык байланыштарын, жалпылыктарын жана өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө илимий булак катары кызмат кылары шексиз. Бул – бир.

Экинчиден, ооруга байланыштуу тергөө сөздөрүнө чылгый лингвистикалык талдоону элдин тарыхы, этнография жана этнология менен тыгыз байланышта жүргүзүү зарыл; кеп болуп жаткан маселени ушундай жаатта жүргүзүү гана анын табиятын терең ачууга өбөлгө түзмөкчү. Бул иште коюлган проблеманы дал ушундай багытта иликтөөгө кыргыз жана түрк тилимийнде биринчи жолу назар буруулуп турат. Теманын актуалдуулугу мына ушул жагдайлар менен шартталат.

### Изилдөөнүн максаты жана негизги мильттери.

Диссертациялык иштин негизги максаты – кыргыз – түрк тилдериндеги ооруга байланыштуу тергөө сөздөрүнүн табиятын, жаралыш себептерин ачып берүү жана алардын лексика – семантикалык топторун аныктоо. Бул учун диссертацияда төмөндөгүдөй мильттер коюлат:

1. эки тилдеги табу – тергөө сөздөрдү жыйнап, бир системага салуу;
2. табу – тергөө сөздөрдү тематикалык топторго бөлүштүрүү;
3. табу – тергөө сөздөрдүн этнолингвистикалык табият – маңызын ачып берүү;
4. ооруга байланыштуу тергөө сөздөрдү семантикалык топторго бөлүштүрүп, ар бир топтоту тергөөнүн жаралуу себебин көрсөтүү;

5. ооруларды тергөөнүн ык=амалын, жолдорун ачып берүү менен, аларды туюнтурган сөздөрдүн төркүн-төсүн (этимологиясын) аныктоо;
6. кыргыз – түрк элдеринин этномаданий, тарыхый байланыштарын көрсөтүү;
7. сырттан кабыл алынган табу – тергөө сөздөрдүн өзгөчөлүктөрүн, алардын таасирин аныктоо.

**Иштин илимий жанылығы.** Кыргыз жана түрк тилиндеги лексиканын эн байыркы катмарын түзгөн табу – тергөө сөздөрү алгачки жолу өз ара салыштырылып, илліктөөгө алынды.

Мында табунун келип чыгыш себептери иллекенип, эки тилдеги ооруга байланыштуу тергөө сөздөрү ыраатка келтирилип берилди.

Ошондой эле аталган маселе боюнча кыргыз – түрк тилинде дал келген жана келбegen тергөө сөздөрү лексика – семантикалық, грамматикалық жактан кенири талдоого алынды; тергөө сөздөрдүн турмуш тиричилиги, үрп – адаты ж.б. жагдай – шарттар менен байланыштуу экендиги конкреттүү фактылардын негизинде далилденди.

Мындан сырткары, эмгекте кыргыз – түрк элдеринин тилиндеги тергөө сөздөрдүн текстеш түрк элдери: алтай, тыва, хакас, өзбек, казак, каракалпак, түркмөн, башкыр, ногой, азербайжан ж.б. элдеринин тилдерине да мүнөздүү экендиги, мунун себеби алардын этногенетикалық жана тилдик жакындыктарына байланыштуу экендиги көптөгөн факты материалдар аркылуу далилденди. Аталган элдердин этномаданий турмушундагы жана тилдериндеги паралелдер көрсөтүлдү. Бул өндүү факты материалдар диссертациялык иште биринчи жолу системалуу түрдө толук талдоого алынгандыгын атайы белгилей кетүү зарыл.

Өтө бай факты материалдарды көрүнүктүү окумуштуулардын илимий эмгектерине таянуу менен талдоого алып, айрым талаш – тартыш маселелер боюнча өзүбүздүн жекече оюбуздуда билдиридик.

**Иштин илимий жана практикалык мааниси.** Диссертациянын материалдары түрк тилдеринин тарыхый лексикасын жазууда, ошондой эле этимологиялық, түшүндүрмө, синонимдик жана этнографиялық сөздүктөрдү түзүүдө пайдаланылат.

Илимий иште кенири баяндалган этнолингвистикалык материалдарды жогорку окуу жайларынын түркология, филология, тарых жана этнография факультеттеринин студенттери менен аспиранттарына, ошондой эле окутуучуларына атайын курстук материал катары сунуш кылууга болот.

Диссертацияда келтирилген элдик медицинага байланыштуу түшүнүктөр социологиялык жана этногенездик жактан азыркы илимий медициналык багыттагы изилдөөлөргө өбөлгө болушу да мүмкүн.

Этнолингвистикадагы табу жана тергөө маселеси окурмандардын кенири катмары учун да кызыктуу материал боло алат.

Иш кыргыз, түрк тилиндеги сөздөрдүн өнүгүү – өзгөрүү тарыхын, бул тилдердеги сөздөрдүн учурдагы маанисин, айрым сөздөрдүн төркүн – төсүн аныктоого өбөлгө түзүү менен, жалпы эле тилдин пайда болуу жана өнүгүү жолуна, ошондой эле этнология, этнография, лингвостилистика, психолингвистикага байланыштуу теориялық маселелерди терендетип изилдөөгө көмөк көрсөтөру шеккиси.

### **Коргоого сунуш кылышкан жоболор.**

1. Табу – тергөө сөздөр тил жана маданиятка негизделген этнографиялык түшүнүктөр болуп эсептелет.

2. Дүйнө элдеринин тилдеринде табу жана анын ордуна колдонулгон тергөө сөздөр лексемалардын өнүгүшүнө, сөздөрдөгү маанилик өзгөрүүлөрдүн пайда болушунда негизги роль ойноо менен, сөздөрдүн маанисинин көнөйишине түздөн – түз таасирин тийгизет.

3. Туюу сөздөрүн тематикалық жактан бир канча топко бөлүүгө болот жана алар төмөнкүлөргө карата колдонулат: 1) жан – жаныбарларга карата; 2) ооруларга карата; 3) адам ысымдарына карата; 4) өлүмгө карата; 5) ан улоого карата; 6) жыныстык байланышка карата ж.б. Булардын баарында сөздү айттууга тыюу салынат, бирок тыюу салуунун себептери, тергөө мотивдери ар түраау болушу мүмкүн.

4. Иллектөөнүн натыйжасында табу сөздөрдүн ордуна колдонулган тергөөлөрдүн жасалуу жолдорунун төмөнкүдөй ар түрдүү түрлөрү бар: метафора, метонимия, синекдоха, парафраза, эпитет, фразеологиялык сөз айкаштары, макалдар, ат атоочтор, элипсис жана контексттен алынып салуучу сөздөр ж.б.

5. Башка тилдерде болгондой эле, аң улоого байланыштуу тыюулар саха, хакас, алтай, тыва, широкий языке түрк элдеринин тилдериндеги кесиптик сөздөрдүн пайда болушуна негиз болгон.

### **Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негиздері.**

Илимий ишибизди методологиялык негизин жалпы тил илиминдеги теориялык жоболор, көрүнүктүү түрколог, кыргыз жана орус илимпоздорунун илимий эмгектери түзөт.

Илимий иш текстештирме –тарыхый, салыштырма жана сыппаттама ық – амалдын негизинде жазылды

### **Изилдөөнүн материалдары.**

Диссертацияда төмөнкү авторлордун эмгектеринен пайдаланылған: Джеймс Фрезер. Золотая ветвь. Магия и религия, вып.78, Москва 1928, вып. 1 – 4, Москва, Атеист, 1929; Д. К. Зеленин. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. 1 – 2 части. Л., 1929, 1930. Сборник музея антропологии и этнографии; А. Н. Самойлович. Запретные слова в языке казак – киргизкой замужной женщины. II Живая старина. Петроград, 1915, с 161 – 168; С. Алтаев. Эвфемизмы в туркменском языке» (Ашхабад, 1958); А. Исматуллаев. Эвфемизмы в современном узбекском языке (Ташкент, Автореферат кан. Дисс.1963); Хасай Джаббаров Махмуд Оглы. Табу и эвфемизмы в азербайджанском языке (автореферат кан. дисс. Баку, 1972); А. Ахметов. Табу и эвфемизмы в казахском языке (автореферат кан. Дисс. Алма – Ата, 1973); Н. А. Яйимова. Табуированная лексика и эвфемизмы в Алтайском языке (Горно – Алтайск, 1990) Н. А. Баскаков. Пережитки табу и тотемизма в народов Алтая, Советская тюркология, 1975 3 – 8 с.; Б. О. Орузбаева. Кыргызско – алтайские параллели в поверьях и табу (Текст сообщения на 33 – ПИЯКЕ ( Будапешт, Венгрия, 1990); Кыргыз тил илиминин маанилүү маселелери. Бишкек, «Илим» 1995, 368); К. К. Шахжури. Эвфемизмы и их роль в изменении значения слов (Тбилиси, 1965); В. А. Гордлевский. Рождение ребенка и его воспитание. II Избранные сочинения М.1968. Т.У, с.128 жана Кличной ономастике у османцев Древне Восточные. Вып. 1, м. 1913. Т.4, с.1 – 2; Н.И.Ильминский. Материалы к изучению киргизского наречия. Казань, 1861, с.191; И. И. Ибрагимов, Э. Э. Речитская. Некоторые типы пуританских эвфемизмов в современном английском языке. (кан. диссертация) Баку, 1944; Керий Хам (Kery Ham). The Linguistics of Euphemism, A Dialectic Study of Euphemism use And Formation, M. A Linguistics (TESOL) University of Surrey, 2001; Spears A. Richard. 2001, Slang and euphemisms: New York; S. Freud, Totem ve Tabu, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2002 ; Б. М. Юнусалиев, Б. Усубалиев, А. Биялиев, Саадат Чагатай, Тургут Акпынар, Орхан Түркдоган, ж.б. авторлордун эмгектери менен изилдөөлөрү жана ар кыл маалыматтары негиз болду.

**Диссертациялык иштин аprobациясы.** Иштин илимий – теориялык маселелери «Кыргыз жана түрк тилдериндеги ооруга байланыштуу табу – тергөө сөздөр» // Кыргыз – Кувейт университетиндеги илимий конференцияда (2001), «Ооруга байланыштуу тергөөлөр» // Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган «Тил тагдыры – эл тагдыры» аттуу эл аралык конференцияда (2003), «Тергөөлөрдүн жаралуу себеп – өбөлгөлөрү жана семантикалык топтору» // К. Тыныстанов атындагы Ысыккөл мамлекеттик университетинин конференциясында (2005), «Түрк жана кыргыз тилдериндеги чечек оорусуна байланыштуу тергөөлөр (эвфемизмдер)» // (Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин жарчысы 2005), «Кыргыз жана түрк тилиндеги адам аттарына байланыштуу тергөөлөр» // КУУнун жарчысы. Филология. Тил таануу. 2006, «Tabu- Örtmece (Euphemism) Üzerine», (Atatürk Üniversitesi, Türkçiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, Erzurum, 2006) Кез оорусуна байланыштуу тергөөлөр // Кыргыз тили жана адабияты. Выпуск 9. БГУ, Бишкек, 2006 деген макалада аprobацияланган.

### **Иштин түзүлүшү**

Иш үч бөлүмдөн, киришүү жана корутундудан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат.

**Киришүү** бөлүмүндө иштин актуалдуулугу, максаты, милдети, анын объектиси, предмети, илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси, коргоого коюлган негизги жоболору, баяндалды.

**Биринчи бөлүмдө** кыргыз жана түрк тилдериндеги табу жана тергөөлөрдүн этнолингвистикалык табияты каралат. Мында табу жана тергөө сөздөрдүн этнолингвистикада изилдениши, табу жана тергөө сөздөрүнүн табият – маңызы, жаралыш себеп – өбөлгөлөрү, лексикалык системадагы орду, табу менен тергөө сөздөрүн чылгый тилдик жаатта гана эмес, аларды тарыхый этнографиялык маалыматтар менен тыгыз байланышта териштируү зарыл экендиги иликтенет.

Диссертацияда каралган орчундуу жана негизги маселелер төмөнкүлөр:

1. Табу жана тергөө сөздөрүнүн этнолингвистикада изилдениши, бул экөөнүн этностук тилдин лексикалык системасы менен шартталган катышы, байланышы;

2. Табу менен тергөө сөздөрдүн тилдик фактылары этнолингвистикада, тарыхый жана этнографиялык маалыматтар, этномаданиятта өнүккөн тарыхый кубулуш катары өз ара биримдикте, байланышта изилдениши;

3. Табу жана тергөө сөздөрү, ал экөөнүн термин катарында колдонулушу;

4. Табу жана анын эки тиби – лингвистикалык табу жана лингвистикалык эмес табу. Ал экөөнүн айырмасы, өзгөчөлүктөрү жана мұнездүү белгилери.

5. Табу жана тергөөнүн элдин жашоосунда ойногон ролу жана әзелеген орду.

6. Табу жана тергөөлөр – себеп – натыйжалық байланышта өнүккөн тарыхый кубулуш. Ал экөөнүн тарыхый жактан пайда болушунда ар түрдүү коомдук формациялардың тийгизген таасири жана алардың ар кыл көзкараштар, ишенимдер менен шартталышы. Табу жана магия. Ага байланыштуу анимисттик, тотемисттик көзкараш жана түшүнүк.

Табу менен тергөөнүн пайда болуп өнүгүшүнүн сырты менен гносеологиялык тегин аныктоодо, илимий негизде чечмелеп түшүндүрүүдө тиldик фактыларга кошумча түрдө анын (табунун) эл арасында сакталып калган ар кандай доорлорго таандык тарыхын жана этнографиялык маалыматтарын комплекстүү изилдегендө гана аталган татаал проблеманын катылып жаткан сырты менен табияты так аныкталип, илимий негизде чечилип, элибизге түшүнктүү жана жеткиликтүү болот.

Тицелирди лингвистиканын аспектисине тиешелүү табу жана тергөө сөздөрү кызыктырат. Аны ачык жана так түшүнүш үчүн, чечмелеп айтканда, белгилүү бир элдин тилинде бир нерсенин чыныгы (табу) коюлган атын атабоо өкүм сүргөн шарттуулугуна ылайык (табу коюлган сөзгө уйкаш сөздү атабай) анын ордуна орунбасарлык мидет аткарған тергөө сөзү эл ичинде атايылап кабыл алынган. Мына ушундай негизде лингвистиканын объектисине таандык, ага тиешелүү табу жана тергөө сөздөрү тицелирди кызыктырып, аларды изилдөө мидети коюлат.

Тицчи, доцент А.Биялиев аталган проблемага арналған макаласында кыргыз жана казак тилинде: шуудураманын ары жагында, шарқыратманын бери жагында, маараманы улума жеп жатат. Сууруманы сууруп алып, жанымага жаный жет (же чап) – деп сүйлөгөн келиндин сөзүн көлтирген. Мындай факты ар кыл, башкача

вариантта колдонуларын К.Тыныстанов<sup>1</sup> жана академик А.И.Самойлович<sup>2</sup> да 1915 – 1920 – жылдары белгилеген.

Табу жана тергөө сөздөрүн жана аны бардык түрлөрүн, лексикалык системадагы ордуң, маңызын өзара катышта, байланышта карап, аны чемелеп түшүндүрсөк, төмөнкүчө мұнездөлөт. Анын себеби, бириңчиден, берүгө (ж.б.у.с) байланыштуу атын айтууга тыюу салынышы, экинчиден, табуга ылайык анын тыюу салынган атын айтууга жол берилбендиктен улума деп тергелет. Үчүнчүдөн, берү (ал гана эмес, бардык жан – жаныбарлар, оорулардын әзлери (духтары) ж.б.у.с. алыс же жакын экенине карабастан, адам тилин, сөздөрүн түшүнет, билет, угат деген өндүү ишеним өкүм сүргөн.

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда табу коюлган сөздөрдү бир гана берүгө байланыштуу деп түшүнбөй, аны табуга кабылган бардык сөздөргө тиешелүү көзкараш катары кароо зарыл.

Лингвистикалык тыюу менен тергөө сөздөрүнүн табиятын жана жаралыш себебин так ачуу үчүн этнографиялык маалыматтарга таянуу керек.

Тике айтууга мүмкүн болбогон уруксат берилбegen сөз **тыюу** (табу), ал эми ушул тыюу салынган сөздүн ордуна колдонулган сөз **тергөө сөзү** (эвфемизм) деп аталац. **Сылык сөздөр** менен **тергөө сөздөрү** жаралыш себеби боюнча ез ара айырмаланат: тергөө сөздөрү кандайдыр бир ишенимдин, мифологиялык көзкараштын негизинде пайда болсо, сылык сөздөр адеп – аклактык мұктаждыктан улам жаралат.

Сөздү тике атоого тыюу салуу төмөнкүдөй себеп – өбөлгөлөр менен шартталат. Бириңчиден, адамдар көбүнчө сөздү ошол сөз атаган нерсенин ажырагыс бир бөлүгү катары кабыл алышат, тактап айтканда, сөз менен ал атаган нерсенин ортосунда тикеден – тике табигый байланыш бар деп эсептешет да, сөздүн белгилік касиетин элес алышайт. Мындай көзкараш байыркы учурда өтө күчтүү болгондугу айтпаса да түшүнктүү. Демек, ушундай көзкараштан улам адамдар өздөрү ыйык туткан, сыйлаган, же, тескерисинче, корккон, чочулаган нерсе – кубулуштардын аттарын тике атап койсок, аларды таарынтып алабыз, же ачуусуна тийип, каарына қалабыз деп ойлошкон да, аларды тергел айтууга аргасыз болушкан.

<sup>1</sup> К.Тыныстанов, Жаны айыл, Фрунзе, 1929, 59-бет.

<sup>2</sup> А.И.Самойлович, Запретные слова казах-киргизской замужней женщины. Живая старина, 1915; вып:1 – 2, с.161 – 165 . Анык. Женские слова у алтайских тюрков. Язык и литература, Т.3, М.,1928, с.229 – 230.

Экинчиден, тыюу салынган сез менен аталган нерсеге, кубулушка карата көзкарапты да эске алуу зарыл. Бул жагынан алганды, таанып – билүүнүн чексиздиги, байыркы адамдардын таанып – билүүсүнүн етө чектелгендиги көнүлдүн борборунда турушу керек. Бир эле мисал: кыргыздар башка элдер сыйктуу эле чечек оорусун аңдай алышпай, бул оорунун эмнеден пайда болорун, ага каршы кандай күрөшүү керектигин билишкен эмес. Мына ушул сыйктуу суроолор кылымдардан кылымдарга табышмак бойdon кала берген. Мунун өзү чечекти адамдын денесинде пайда болуучу дарт эмес, жаратылыштан сырткары күчтөр тарабынан жиберилүүчү кырсык катары кабыл алууга өбөлгө түзгөн. Ал эми бул болсо чечек сезүн тергөөгө алыш келген. Ошондой эле ал учурдагы элдин социалдык шартын да эске албай коюуга болбайт.

Үчүнчүдөн, адам баласы кандай гана өмүр сүрбөсүн, баары бир кырсыктан, өлүмдөн кутула албайт, ал эми кырсык, өлүм дайыма коркунучту жаратат. Бул болсо тыюунун жаралышынын психологиялык негизин түзөт. Ошентип, тыюунун жаралышынын төмөнкүдөй уч себеп – өбөлгөсү бар: 1) гносеологиялык, 2) социалдык жана 3) психологиялык. Ушул себептердин биригинин эле жоюлбай турушу тыюунун жашоосуна өбөлгө түзөт.

Кыргыз тилиндеги тыюу жана тергөө сөздөрүнүн басып өткөн жолу, тарыхы бар жана алар кыргыз тилинин лексикалык системасынын орчуңдуу бир бөлүгүн түзөт. Биз алардын айрым тоңторун гана иликтөөгө алдык, ал эми аларды толук, терен иликтөө – келечектин иши.

Дүйнөнүн көпчүлүк элдеринин тилинде тыюу салуу проблемасы табу деген термин менен белгилүү жана ал кыргызча «өзгөчө белгилөө», «өзгөчө көрсөтүү» деген маанини билгизет. Табу жана эвфемизмдердин пайда болушуна өбөлгө түзгөн коомдук шарттарды өз алдынча бөлүп алыш изилдөө эч бир натыйжа бербейт. Ошондуктан биз аталган проблеманы Евразия элдеринде ар кандай доорлордо жана ар тұрау мезгилдерде, коомдун ар кандай формацияларында коомдук ан – сезимдин өсүп – өнүгүш тарыхына байланышта кароого мажбур болдук. Табу проблемасынын табияты, анын өсүп – өнүгүш тарыхы адам баласынын эн байыркы доорлоруна таандык. Ал мезгилде, жогоруда белгилегендей, курчап турған жандуу жана жансыз жаратылыштын сырларын, эн каардуу жана коркунучтуу күчтөрүн, окуяларын биз азыркы кезде илимий негизде таанып – билип түшүнгөндөй түшүнүк болгон эмес. Анын адеп пайда болушунда ага карата ар кандай ойлоп табылган, жоромоддорго негизделген мифологиялык, диндик негиздеги көзкараптар менен

курулай ишенимдер, ырым – жырымдар, салтка айланган түшүнүктөр жана эрежелер өкүм сүрүп келген.

Табу жана тергөө проблемасынын сыры, анын түйүнү этнолингвистикага гана тиешелүү эмес. Ал – элдин өткөндөгү тарыхын, этнографиясын, фольклорун ж.б.у.с. өз кучагына алган этномаданиятына да таандык эн татаал проблема. Ошого карабастан, табу жана тергөөлөр тиldик материал катары лингвистиканын объективисине таандык экени эске алышып, ага негизги басым жасады. Бирок, ошентсе да, биз аталган маселени илимий негизде чечмелөө үчүн тиldик фактылар менен гана чектелип калбай, тарыхый, этнографиялык маалыматтарга да таяндык. Натыйжада, табу жана тергөөлөрдүн ар кандай элдердин этномаданиятында, лексикасында өзүнө таандык орду жана ролу бар экендиги далилденди.

Түрк тиldеринде байыртан бери өкүм сүрүп келген табу жана тергөө сөздөрү лексиканын өз алдынча бир катмарын түзөт. Алар өзгөчө касиеттерге жана белгилерге ээ.

Табу жана тергөө сөздөрүнүн жаралыш табиятын эске алсак, ал экөө кошкотошкон абалында, бирин – бири толуктап турған ажырагыс себеп жана натыйжа байланышында өнүккөн тарыхый кубулуш деген корутундууга келүүгө болот. Айталы, бир нерсенин (анын ичинде, оорунун) чыныгы, тыюу салынган атын айтууга жол берилбөгендиктен тергөө жаралган, демек, табу тергөөнүн пайда болушунун себеби, ал эми тергөө табунун натыйжасы болуп саналат. Дагы бир айта кетчү жагдай: табу коюлган сөздү гана эмес, ага унгусу (лексемасы) уйкаш (окшош) сөздү айтууга да тыюу салыныш, ал да тергөөгө учуралган.

Жыйынтыктап айтканда, адам баласынын алгачкы коомунда ан – сезимдин өнүгүшү, анын абалы азыркы кезге салыштырганда төмөнкү баскычта болгон. Ошого ылайык мифологиялык, диндик ар түрдүү көзкараптар, курулай ишенимдер, түшүнүктөр жана ага негизделген ырым – жырым, салт эрежелери өкүм сүрүп, үстөмдүк кылыш келген шартта табу менен тергөө сөздөрү жаралган.

Табу коюлган сез менен анын ордуна колдонулган (орунбасарлык мильтет аткарған) тергөө сөзүнүн ар биригин өзүнө гана таандык бөтөнчөлүгү, ошондой эле экөөнүн өз ара жалпылыгы да бар. Экөөнүн төн бир нерсени туюнтуу, билгизүү үчүн колдонулушу алардын жалпылыгы болуп эсептелет. Табу коюлган сез тилде адеп колдонулганда өзү атаган нерсесине тике багытталып, аны түздөн – түз атоо касиетине ээ. Ал эми тергөө сезү бир нерсени (ооруну) түз атоо касиетине ээ эмес, кыйыр түрдө атайдыт. Тергөө сөзүнүн кыйыр түрдө

аттоо өзгөчөлүгүн түшүндүрө кетели. Тыюу салынган сөз айтылбагандыктан, тергөө сөзү анын ордуна шарттуу түрдө колдонулуп, орунбасарлык миңдет аткарғанын эске алсак, эмне жөнүндө сөз болуп жатканын айттуучу жана угуучу адам баамдап, боолголойт. Тыюу салынган (айтылбаган) нерсенин (оорунун) өзгөчөлөнгөн (өнү—түсүн, чыгарган үнүн, сын—сапатын ж.б.) белгилерин жана касиеттерин сыйпаттап, чечмелеп түшүндүрүү, кыйытып туюнтуу ыкмасы тергөө сөздөрүнө мүнөздүү. Тергөө сөздөрү ушундайча атоо касиети менен тыюу сөздөрүнөн өзгөчөлөнөт. Кыйытып атоо өзгөчөлүгү менен айырмаланбаса, табунун ордуна колдонулган орунбасарлык миңдетин аткара албастыгы бышык. Коом ичинде жашаган ар бир адам табу менен тергөө сөздөрүн езу аралашып кошо жашап, билип жана сезип жүргөндүктөн, ал экөөнүн салтка айланган учурлары менен лексикалык системасын билет.

**Экинчи бөлүмдө** оору маселесине социолингвистикалык көз караш, оору аттарына байланыштуу этнолингвистикалык маалыматтар бериллип, аныктамалар атайын мисалдар менен тастыкталат.

Дүйнө элдеринде, анын ичинде кыргыз элинде да, ооруну тергөө кенири жайылган. Бул да, негизинен, сөзгө, ооруга карата көзкарапштын негизинде жаралган. Мында ооруларды тергөө жана тергөөнүн ык—амалы жагынан түрк текстүү элдер жалпылыкка ээ экендигин көрөбүз. Айрым ооруларга байланыштуу жаралган тергөө сөздөрү ошол оорунун тике атына айланган да, алар да тергөөгө учуралган. Ошондуктан алардын алгачкы аты кайсы экендигин аныктоо кыйынчылыкты туудурбай койбайт.

Буга айрым бир фактыларды мисал келтире кетели. К. К. Юдахиндин «Кыргызча—орусча сөздүгүндө» чечек оорусунун атына тыюу салынгандыктан, ал улуу тумоо, чоң жарыктык, ошондой эле чыйкан дебей сыйдоок, келте дебей, кара тумоо ж.б.у.с (936 –бети) деп тергелиши көрсөтүлгөн.

Дүйнө тилдеринде, анын ичинде түрк текстүү кыргыз ж.б. элдердин тилдеринде, ооруну тергөө ыкмалары кенири өнүккөн. Ооруларды тергөө жана тергөөнүн ыкмалары жагынан түрк текстүү элдерде жалпылык бар экендиги байкалат. Бул болсо аталган элдердин түпкү тегинин, жашоо ыңгайынын, үрп—адатынын жалпылыгы, унгу сөздөрүнүн бирдейлиги өндүү жагдайлар менен шартталат.

Кыргыз жана түрк тилдеринде ооруну тергөөдө төмөнкүдөй ыкмалар колдонулат:

а) ооруну ардактап—аздектеп атаган маанидеги сөздөрдү колдонуу: кырг.: конок (чыйкан), ооля (чечек), Коросон—ата, түрк.: bübü (чечек), kopak (чечек) ж.б.

б) ооруну ар түрдүү симптомдук белгилери боюнча сыйпаттап атоо: кырг.: калтыратма, сыйдоок, түрк.: pıfir (чечек), zingirak (безгек)ж.б.

в) ат атооч сөздөрдү колдонуу аркылуу туюнтуу: кырг.: ал, баяты, аты жок, түрк.: adibelirsiz (туберклёз) ж.б.

г. коншулаш жашаган элдердин сөздөрүн колдонуу: кырг.: илдет, дарт, түрк.: magaz (оору) ж.б.

**Чүнчүү бөлүмдө** ооруга байланыштуу табу менен тергөө сөздөрүнүн лексика—семантикалык мүнөздөмөсү бериллип жалпылоо маанисинде сөздөрдүн колдонулушу жөнүндө, чечек, кызылча сарык, безгек, чыйкан жана көз оорусуна байланыштуу тыюу жана тергөө сөздөр териштирилет.

Изилдөөдө пайдаланылган этнолингвистикалык материалдар дүйнө тилдеринен, анын ичинде түрк элдеринин тилдеринен алынды жана бул материалдарда табу—тергөө сөздөрдүн дүйнө тилдериндеги, анын ичинде кыргыз—түрк тилиндеги жалпылыгы жана өзгөчөлүктөрү каралды.

Диссертациялык ишибизде кыргыз жана түрк элдериндеги төмөндөгү оорулардын аттарына байланыштуу тергөөлөр эки тилден алынган материалдардын негизинде талдоого алынып, алардын түпкү теги, тергөөнүн ык—амалдары иликтенди: чечек, кызылча, сарык, безгек, чыйкан, көз оорулары. Бул оорулардын аттарын тергөөдө кандай жалпылык менен айырмачылыктар бар экендиги конкреттүү мисалдардын негизинде көрсөтүлдү. Алсак, чечек оорусу эки тилде Коросон ата, ооля, бубү, баяты деп тергеле берет. Бирок ушул эле маалда эки башка тергелгендигин да учуратабыз. Мисалы: кыргыз тилинде: жапайы мончок, түрк тилинде: yolk, barak ж.б.

Ал эми чыйкан оорусу кыргыз тилинде көтү бош, сыйдоок, былжыр жара, былжыр төрө деп тергелсе, түрк тилинде бул оору түсүнө карата: kızıl уага (кызыл жара) kızıl (кызыл). алада чыккан чыйкан ушундайча тергелет; kara çiban (кара чыйкан, күйгүзгөн чыйкан), urmattoo, эркелетүү, коркутуу, жек көрүү иретинде: şark çibanı (сулуулук чыйканы); tatlı yara (таттуу жара)—бетке чыккан чыйкан, yumurcak (жумурчак)—тез айыклаган чыйкан. «Жумурчак» сөзү шок, тентек балдарды эркелетип, он мааниде колдонулган «чечек» сөзүнө окшоп кетет. Вафа

(ата) – был аркылуу айыкпаган чыйкан тергелет. Yanıkara (айлана кара) – был сөз менен оор чыйкандын бир түрү тергелет. Gelincik (келинжик) – бетке чыккан чыйкандын тергөөсү. «Келинжик» сөзүнүн бир мааниси даракта жашаган татынакай жаныбар (тынын чычкан) деген маанини туондурат жана он мааниде колдонулат, ошондуктан муун эркелетүү, урматтоо маанисиндеги тергөөгө кошсок болот. Haspa (хаспа) – чыйкандын бир түрү. «Haspa» сөзү кыздарга, аялдарга карата айтылат да, «аяты суюк, жүрөнөөк» деген маанини туондурат. Андыйктан муун жек көрүү маанисиндеги тергөөгө кошуу максатка ылайык. Kara tübarek (кара ыйык) – чыйкандын дагы бир тергелиши, мааниси боюнча урматтоо иретиндеги тергөөгө туура келет. Кандайдыр бир белгисине, мүнөзүнө (бир нерсеге окоштугуна, чыккан жерине ж.б.) карата: dana burnu (торпоктун мурду) – бармакка чыккан чыйкан. Kılbaşı, cılıbaşı (кылдын башы) – бармакка тумшуктай болуп чыккан чыйкан. Ал эми колтуктун астына чыккан чыйкандын төмөнкүдөй бир нече тергөөсү бар: kedi biçigi (мышыктын көчүгү), kedi daşağı (мышыктын умасы), kedi memesi (мышыктын эмчеги), it memesi (иттин эмчеги), körek memesi (иттин эмчеги). Сөздөрдүн маанилеринде караганда, бул тергөөлөрдө окоштуруу менен катар, жек көрүү мааниси да камтылганбы деп ойлойбуз. Ушул эле чыйкан yerdeki (жердеги) деп да тергелет, бул сөз жыланды тергөөдө да колдонулат. Кызы, жыланды тергө чыйканды тергөөгө көчүрүлсө керек. Бирок урматтоо иретинде ушундайча тергелгенби, же чыккан ордуна, өңүнө окоштуруулуп тергелгенби – буга бир беткей жооп берүү кыйын. İncibar (ак мончок). Мындай тергөө турнат – түсүнө байланыштуу жааралган жана кыргыз тилиндеги жапайы мончок тергөөсүнө туура келет. Kan çıbani (кан чыйканы) – шишип чоноюп кетүүчү чыйкандын өзгөчө түрү. İmik boğması (тамак буума, тамакты бууган) – тамактын ичине чыккан чыйкан.

Муну менен катар түрк элинде чыйкан оорусу башка жердин аты менен да тергелет: Şark çıbani (чыгыш чыйканы), Antep çıbani (Антеп чыйканы). Антеп – шаардын аты. Yemen çıbani (Иемен чыйканы) – боор жана тамакка чыккан чыйкан. Булардын мындайча тергелишин төмөнкүдөй божомолдосок болот: 1. Булар аталган шаардан, жерден пайда болуп, башка аймактарга тараган да, адегенде тике эле мааниде колдонулуп, кийин тергөө мүнөзүндөгү сөзгө еткөн. 2. Башка чыйкандардан айырмаланган кандайдыр бир өзгөчөлүгүнө (аталган жерлердеги, шаардагы чыйкандарды жергиликтүү чыйкандардан айрып турган кандайдыр бир өзгөчөлүгү болгон) карай тергелген. 3. Булар жергиликтүү эмес, башка жерден келген, демек, узакка

созулбайт, тез эле кайтат деген ишенимден улам ушундайча тергелген. Ушул ақыркы божомолду туура деп эсептесек, анда бул тергөөгө оорунун көзүн жазгыруу далалаты камтылган. Бул түрк тилдеринде, анын ичинен кыргыз тилинде да ооруну башка тилден кирген сөздөр менен атоого окшоп кетет. Ошондой эле тергелиши ыкмасына, кандайдыр бир өзгөчөлүгүнө карай өйдөкүлөрдүн тигисинин да, мунусунун да белгиси бар тергөөлөр да кездешет: aslançınağı (арстандын көчүгү), kuş kuuguğu (куш куйругу), tilki burnu (түлкүнүн мурду). Булар менен чыйкандын кайсы бир түрү тергелеби, же жалпы эле чыйкан оорусу тергелеби – буга так жооп берүү өтө кыйын. Ал эми тергөө сөздөрүнүн семантикасын эске алсак, алар турнат, түсү боюнча тергөөгө жакын турат. Gelin temmek (келин тепмек, келин тебүү) – балдардын согончогунун астына чыккан чыйкан. Чыйкандын бул түрү эмне үчүн мындайча тергелгендиги белгисиз. Бир жагынан, мурда мындай чыйканды келиндерге сыктыруу ырым – жырымы болгон да, ошондон улам ушундайча тергелип калса керек деген божомол бүтүмгө келесин. Yıllık (жылдык), yıl yarası (жыл оорусу), yamık (иыйри) – булар аркылуу жалпы эле чыйкан оорусу тергелеби, же анын бир гана түрүбү – бул да бизге белгисиз. Бирок жылдын, айдын жаңырышы, етүшү менен бул балакет дарт да жоголсо экен деген ниетте ушундайча тергелгендиги көрүнүп турат. Göndürme lalesi – чыйкандын бир түрү, göndürme – бутка чыккан чыйкан. Бул сөздөр кыргызча «көндүрмө гүл», «көндүрмө», «көндүрүүчү» деген маанилерди берет. Сыягы, чыйкан ийкемдүү гүлдөй адамдын тилек – ыгына оной көнүп, тез айыксын деген ниетте ушундайча тергелсе керек. Булардан сырткары, camba (жамба) (каз. тоголок кумуш, кырг. акча, кумуш акча), indirik, hisirik (диал.) – башка чыккан чыйкан, incibar (акак), iplicek (жипгей, жипке окошо) деген өндүү азырынча маанилерин так чечмелеп берүүгө биздин чама – чаркыбыз келбеген диалектилик мүнөздөгү тергөөлөр да учурайт. Акырында атайы эскерте кетүү бир жагдай – жогоруда аталган тергөөлөрдүн баары түрк адабий тилинде бирдей дөнгөэлде колдонула бербейт: айрымдары бүтүндөй адабий тилде колдонулса, айрымдары колдонулуш аймагы боюнча чектелген, т.а., бир нече шаарда же бир эле шаарда гана колдонулат, ошондой эле чыйкандын бирдей эле түрү (алсак, колтукка чыккан чыйкан) бир жерде башкача, экинчи бир шаарда андан бөлөкчө тергелиши мүмкүн.

Кыскасы, жыйналган материалдарга таянып турган болсок, кыргыз тилинде чыйканды тергөөдө 6 сөз, ал эми түрк тилинде сексенден ашык сөз колдонулат.

**Корутунду бөлүмдө** иликтөөгө алынган проблемалар кыскача жыйынтыкталды жана илимий тыянак чыгарылды.

Тилибиздин лексикасынын улам толукталып байышында, синоним сөздөрдүн көбөйшүндө, сөздөрдүн көп маанилүлүк кубулушунун өнүгүшүндө табу жана тергөө сөздөрдүн ролу зор.

Табу жандыктарга да, есүмдүктөргө да, айбандарга да, адамга да өз таасирин тийгизип, анын натыйжасында сөздөр пайда болуп тиблизиде орун алат.

Кесипчилик лексикасында табу жана тергөө сөздөрү ар түрдүү терминдер менен аталац. Саха тилинде мындаңча табу жана тергөө сөздөр жалпыланып «харыстан атар тил» же «жарыстыр тил» деп аталац. Алтайлыктар мындаң тергөө сөздөрдү «пай сөз» же болбосо «пайлаган сөздөр» дешет. Казакчада «тыйым», «ат тергеу», анадолу түрктөрүндө «örtmese» же «örtmese söz» ж.б. терминдер колдонулат.

Бул изилдөөдө пайдаланылган түрк тилдеринин материалдары келечекте табу, тергөө сөздөрдүн өзүнчө сөздүгүнүн түзүлүшүндө булақ катары кызмат кылат.

### **Диссертациялык иштин негизги мазмуну төмөнкү эмгектерде жарыяланды:**

1. Ооруга байланыштуу тергөөлөр// Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган «Тил тагдыры – эл тагдыры» аттуу эл аралык конференциянын материалдары. Бишкек, 2003, 60 – 75 – б.

2. Тергөөлөрдүн жаралуу себеп – өбөлгөлөрү жана семантикалык топтору// Кыргыз тили жана адабияты. Каракол, 2005, 69 – 74 – б.

3. Түрк жана кыргыз тилдериндеги чечек оорусуна байланыштуу тергөөлөр (эвфемизмдер)// Ж. Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин жарчысы, Серия 1. Выпуск 3. Бишкек, 2005, 185 – 189 – б.

4. Tabu- Örtmese (Euphemism) Üzerine' Atatürk Üniversitesi, Türkîyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, Erzurum, 2006, 69-94 s.

5. «Кыргыз жана түрк тилиндеги адам аттарына байланыштуу тергөөлөр» // КУУнун жарчысы. Филология. Тил таануу. 2006, 61 – 72 – б.

6. Көз оорусуна байланыштуу тергөөлөр // Кыргыз тили жана адабияты. Выпуск 9. БГУ, Бишкек, 2006 , 73 – 81 – б.

### **РЕЗЮМЕ**

Ахмет Гүнгер

### **Кыргыз жана түрк тилиндеги ооруга байланыштуу тергөө сөздөр**

**10.02.01 –Кыргыз тили жана 10.02.06 – Түрк тилдери адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу учун жазылган диссертация**

**Негизги сөздөр:** табу, тыюу, тергөө, эвфемизм, оору, оору аттары, адам аттары, этномаганият, этнолингвистика.

Диссертациялык иш кыргыз жана түрк тилдериндеги ооруга байланыштуу тергөө сөздөрдү өз ара салыштырып изилдөөгө арналган.

Диссертациялык изилдөөнүн максаты – кыргыз – түрк тилдериндеги ооруга байланыштуу тергөө сөздөрүнүн табиятын, жаралыш себептерин ачып берүү жана алардын лексика – семантикалык топторун аныктоо.

Бул максатка жетүү үчүн изилдөөбүздө тектештирместарыхый, салыштырма жана сыппаттама ык – амалдарды колдондук.

Диссертацияда кыргыз – түрк тилдеринин лексикасынын эн байыркы катмарын түзгөн табу – тергөө сөздөрү биринчи жолу өз ара салыштырылып изилденип отурат.

Эки тилдеги тергөөнүн, анын ичинде ооруга байланыштуу тергөөнүн табиятын, жаралыш себеп – өбөлгөлөрүн ачып берүү, аларды белгилүү бир ыраатка келтирип, лексика – семантикалык топторго бөлүштүрүү, ооруларды туундурған сөздөрдүн төркүн – төсүн аныктоо өндүү маселелердин чечилишин диссертациябыздын илимий жаңылыгы катары белгилесек болот.

Диссертациянын материалдары кыргыз – түрк тилдериндеги түшүндүрмө, этимологиялык сөздүктөрдү түзүүдө, текстеш элдердин адабиятында, оозеки кебинде колдонулган табу – тергөө сөздөрүнүн маанилерин так аныктал, аларды туура которууда колдонулат. Ошондой эле Кыргызстан жана Түркиядагы түркология жана филология факультеттеринде атайын курс катары окутууда пайдаланылат.

## **РЕЗЮМЕ**

**Ахмет Гюнгор**

**Эвфемизмы, связанные с заболеваниями в киргизском и турецком языках**

**Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности**

**киргызский язык – 10.02.01 и турецкий язык – 10.02.06**

**Основные слова:** табу, эвфемизм, названия заболеваний, имена, этнокультура, этнолингвистика.

Диссертационное исследование посвящается сравнению эвфемизмов, связанных с заболеваниями в киргизском и турецком языках.

Цель диссертационной работы – раскрытие природы и сущности табу и эвфемизмов, связанных с болезнями киргизском и турецком языках, причины их появления и их лексико-семантические группы.

В ходе лингвистического анализа и научного исследования были использованы сравнительно-исторический и описательный методы.

В данном диссертационном исследовании впервые сравниваются табу и эвфемизмы, которые составляют древний слой лексики киргизского и турецкого языков.

Следует отметить, что новизна данного диссертационного исследования заключается в решении проблемы систематизации слов табу, выявление причин их происхождения, изучение эвфемизмов, связанных с различными заболеваниями.

Диссертационная работа имеет также большую практическую значимость. Материалы данного диссертационного исследования могут быть использованы при составлении киргизско-турецкого словаря с переводом табу – эвфемизмов из других родственных языков, а также в качестве специального курса на факультетах тюркологии и филологии в Кыргызской Республике и Турции.

## **Resume**

**Ahmet Gungor**

**Euphemism words connected with illnesses in the Kyrgyz and Turkish languages**

**Synopsis of thesis submitted to confer the scholarly degree of ‘Candidate of philological science’**

**Speciality: 10.02.01- Kyrgyz language and 10.02.06- Turkic languages**

**Key words:** *taboo, prohibition, euphemism, deseases, names, etnoculture, etnolinguistics.*

The thesis is devoted to the comparision of words connected with illnesses in the Kyrgyz and Turkish languages.


The aim of the research work is to give the lexical and semantic analysis of the taboo words in both languages and to investigate the ways of their origins as well.

To achieve this purpose the comparative, historical, contrastive and descriptive methods have been applied.

The research and comparision of the taboo words which refer to the oldest group of words in the Kyrgyz and Turkish languages have been done for the first time in this work.

The research of such aspects as the origin at taboo words, the reason why they appeared: systematizing of the words concerning some illnesses or diseases can be identified as the main point of the thesis.

The materials of the thesis have a great practical value. They can be used in compiling the Kyrgyz- Turkish Dictionary of taboo words, in the literature of Turkic languages, in translation of taboo words used in colloquial speech. They can be also used as a special course at the departments of philology, Turkology in Kyrgyzstan and Turkey.



## **РЕЗЮМЕ**

**Ахмет Гюнгор**

**Эвфемизмы, связанные с заболеваниями в киргизском и турецком языках**

**Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности**

**киргызский язык – 10.02.01 и турецкий язык – 10.02.06**

**Основные слова:** *табу, эвфемизм, названия заболеваний, имена, этнокультура, этнолингвистика.*

Диссертационное исследование посвящается сравнению эвфемизмов, связанных с заболеваниями в киргизском и турецком языках.

Цель диссертационной работы – раскрытие природы и сущности табу и эвфемизмов, связанных с болезнями киргизском и турецком языках, причины их появления и их лексико-семантические группы.

В ходе лингвистического анализа и научного исследования были использованы сравнительно-исторический и описательный методы.

В данном диссертационном исследовании впервые сравниваются табу и эвфемизмы, которые составляют древний слой лексики киргызского и турецкого языков.

Следует отметить, что новизна данного диссертационного исследования заключается в решении проблемы систематизации слов табу, выявление причин их происхождения, изучение эвфемизмов, связанных с различными заболеваниями.

Диссертационная работа имеет также большую практическую значимость. Материалы данного диссертационного исследования могут быть использованы при составлении киргызско-турецкого словаря с переводом табу – эвфемизмов из других родственных языков, а также в качестве специального курса на факультетах тюркологии и филологии в Кыргызской Республике и Турции.

## **Resume**

**Ahmet Gungor**

**Euphemism words connected with illnesses in the Kyrgyz and Turkish languages**

**Synopsis of thesis submitted to confer the scholarly degree of ‘Candidate of philological science’**

**Speciality: 10.02.01- Kyrgyz language and 10.02.06- Turkic languages**

**Key words:** *taboo, prohibition, euphemism, deseases, names, ethniculture, etnolinguistics.*

The thesis is devoted to the comparision of words connected with illnesses in the Kyrgyz and Turkish languages.

The aim of the research work is to give the lexical and semantic analysis of the taboo words in both languages and to investigate the ways of their origins as well.

To achieve this purpose the comparative, historical, contrastive and descriptive methods have been applied.

The research and comparision of the taboo words which refer to the oldest group of words in the Kyrgyz and Turkish languages have been done for the first time in this work.

The research of such aspects as the origin at taboo words, the reason why they appeared: systematizing of the words concerning some illnesses or diseases can be identified as the main point of the thesis.

The materials of the thesis have a great practical value. They can be used in compiling the Kyrgyz- Turkish Dictionary of taboo words, in the literature of Turkic languages, in translation of taboo words used in colloquial speech. They can be also used as a special course at the departments of philology, Turkology in Kyrgyzstan and Turkey.

